

Кыргызстанда мусулмандардын ыйык Рамазан айы өзгөчө абал жана өзүн өзү изоляциялоо режиминде башталат. Ушул себептен улам, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы (КМДБ) орозо кармоо эрежелерине айрым өзгөртүүлөрдү киргизди.

---

Биздин [Telegram](#) каналыбызга катталыңыз!

---

Айта кетсек, динчилдер намаздарын өз үйлөрүндө, үй-бүлөсү менен бирге окушат, ал эми ифтарга – ооз ачууга конок чакырууга болбойт. Кыргызстандын муфтийи жалпы мусулмандарды Рамазан айында карантинди сактоого чакырган атайы кайрылуу жаздырды.

Коронавирус пандемиясы быйыл 19-апрелге туш келген пасханын майрамдалышына дагы өзгөртүү киргизүүгө себеп болду. Епархиядан кудайга сыйынуу иш-чарасы биринчи жолу онлайн-форматта өткөндүгүн билдиришти.

Бишкектеги Воскресенск соборунда ибадатка беш киши катышып, иш-чара социалдык тармактар менен телевидение аркылуу көрсөтүлдү.

«Кишилер эфирге кошулуп, ордуна туруп, биз менен бирге ибадат кылышты, кудайга сыйынуу сөздөрүн угушту. Мындай көрүнүш алгачкы жолу болууда. Чиркөөлөр эч качан жабылган эмес жана Пасха биринчи ирет жаңы режимде майрамдалды», – дейт Бишкек епархиясынын коом менен байланыш маселелери боюнча катчысынын орун басары протоиерей **Алексей Сыромятников**.



*Сүрөт Бишкек жана Кыргызстан епархиясынын Instagram расмий баракчасынан алдынды*

Кыргызстандагы Орус православдык чиркөөсүнүн өлкөнүн бардык аймактарындагы чиркөөлөрү менен храмдары өзгөчө абал режими киргизилген 24-марттан бери ишмердүүлүгүн токтотушкан.

Бишкек епархиясынын коом менен байланыш маселелери боюнча катчысынын орун басары протоиерей Алексей Сыромятников чиркөөлөр менен храмдарда сыйынуу иш-чаралары азырынча өткөрүлбөй жатканын, алардын коом мүчөлөрү үчүн жабык экенин белгилейт.

«Өзгөчө абал режими киргизилбеген жерлерде сыйынуу чиркөө коомунда жашаган дин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүүдө, бирок храмдар мүчөлөрү үчүн жабык», – деп билдирет Сыромятников.



Алексей Сыромятников. Photo: CABAR.asia

### «Элдин ден соолугу баарынан кымбат»

Бишкек шаарынын 55 жаштагы **Рахман** аттуу тургуну жумуштан бош убакта мечитке барып турчу экен. Өзгөчө кырдаал режими киргизилерден мурун акыркы жумаларда насааттардын учурунда имамдар коронавирус тууралуу сөз кылып, динчилдерди жеке гигиенаны сактоого чакырып жатышкандыгын айтты.

Кезектеги жума намазынан кийин коронавирус жайыла баштаганына байланыштуу мечит карантинге жабылары айтылган. 17-марттан тартып, өлкө боюнча жума намаздар менен мечиттеги башка иш-чаралардын баары токтотулган.

«Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ишмердүүлүгүн убактылуу токтоткондугу тууралуу кабарды уккандан кийин эле мечитке барбай калдым. Мечиттер менен башка диний уюмдардын жабылышы – туура чечим деп эсептейм. Элдин ден соолугу баарынан кымбат эмеспи», – дейт Рахман.

КМДБ болсо, азыркы тапта аралыктан иштеп жатат. Муфтияттын басма сөз катчысы **Максат Атабаев** жыйындардын баары онлайн режимде өтүп жаткандыгын белгиледи.

«Совместно с местными властями мы продолжаем проводить разъяснительные мероприятия, распространяем информацию через социальные сети. Мечети были закрыты с 17 марта и с тех пор до стабилизации эпидемиологической ситуации сотрудники работают из дома», – рассказал Атабаев.

Анын айтымында, мечиттердин ишмердүүлүгүн токтотууга байланыштуу буйрук чыккандан бери диний ишмерлер тарабынан эч кандай эреже бузуулар катталган эмес.



Ал эми мүчөлөрдүн ичинен бул эрежелерге баш ийбегендер болгон.



Иллюстрациялык сүрөт. Photo: CABAR.asia

## Карантинди бузгандар

КМДБ тарабынан 23-мартта диний уюмдар жабылганына карабастан, өлкөнүн бардык мечиттерине кишилер жума намазга барууну улантышкан.

«Имамдар элге абал тууралуу маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Динге ишенген жарандарга эл көп чогулган жерлерге барбоону, үйлөрүндө болуп, жеке гигиеналык эрежелерди сактоолору керек экендигин айтып жатабыз», — деп билдиришти муфтияттан (24.kg алынган цитата).

Ошондой эле, ММКлар Бишкектеги мечиттердин биринин имамы өлкөдө өзгөчө кырдаал режими киргизилгенине карабастан, араб тилин окутуу курсуна элди чогултуп алганын жазып чыгышкан.

Апрелдин башында Нарын областынын эки тургуну март айынын экинчи жарымында Ош жана Баткен областтарына дааватка барышканы белгилүү болгон. Кайтып келген соң, экөө тең обсервацияга жаткырылып, коронавирус жугузгандары аныкталган.

Ошол эле райондун дагы эки жашоочусу 15-мартта төрт айлык дааваттан келишкен. Белгилүү бир убакыт врачтардын көзөмөлүндө обсервацияда жатып, кийин үй карантинине чыгарылган. Бирок, аталган жарандар изоляция шарттарын бузуп, мечитке барып жүрүшкөнү белгилүү болгон.

## Сейрек учурлар

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, 14-апрелге карата Кыргызстанда 3348 диний уюм катталган. Мекеменин жетекчисинин орун басары **Закир Чотаев** бул уюмдар менен дүйнө жүзү боюнча коронавирустун жайылышына байланыштуу абал оорлошо баштаган март айында эле тийштүү иш-чаралар өткөрүлө баштаганын айтат. Мамлекеттик комиссия диний уюмдарга кудайга сыйынуу же башка максатта келген адамдардын санын кыскартуу багытында рекомендацияларды жиберген.



Закир Чотаев. Photo: CABAR.asia

«Өзгөчө кырдаал режими киргизилгенге чейин бир нече күн мурун диний уюмдар жабылып, ишин убактылуу токтотуп, келгендердин санын мүмкүн болушунча кыскарта тургандыгы жөнүндө сүйлөшкөнбүз», – дейт Чотаев.

Бийлик тарабынан чаралардын күчөтүлүшү менен, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дагы диний уюмдардын ишмердүүлүгүн токтотуу багытында иштерди аткарууну уланткан. Чотаевдин айтуусу боюнча, өзгөчө абал режими киргизилген шаарлар менен райондордо жайгашкан бардык мекемелер жабылган.


«Өзгөчө абал режими киргизилген мезгилден тартып, диний уюмдарга мындай режим киргизилгенде ишмердүүлүктөрүн токтотуу зарыл экенин айтып, түшүндүрдүк. Диний уюмдар ишмердүүлүгүнүн убактылуу токтотулгандыгы тууралуу тийиштүү буйруктарды чыгарышкан», – деп билдирди Чотаев.

Анын айтуусу боюнча, диний уюмдардын иштөөсүнө чектөөлөрдүн коюлушу жөнүндө буйрукка каршы чыккандар да болбой койгон жок. Маселен, Ош областынан бир диний ишмер мекеменин жабылышына каршы чыккандыктан, кызматтан алынган.

«Ал адам өзгөчө абал киргизүүгө байланыштуу талаптарга макул болбой койгон. Биз бул жагдайды көзөмөлгө алганбыз. Бул - режимдин эрежелерине баш ийбеген сейрек учурлардын бири. Эгерде, диний ишмерлер тарабынан мындай аракеттер аткарыла турган болсо, биз тийиштүү чараларды көрөбүз. Бирок, бул жерде маселе режимдин эрежелерин сактабаган жарандарга көбүрөөк тийиштүү болуп жатат», - дейт Чотаев.

---

*Бул макала IWPRдын «Борбордук Азиядагы туруктуулукка ачык баарлашуу аркылуу» долбоорунун алкагында жарыкка чыкты.*



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing *Ctrl+Enter*.